



Optima Bank

Optima24тү колдонуу боюнча нускама



Optima24

«Оптима Банк» ААКсы


Бишкек, 2020

Интернет-банкинг Optima24: технологиялардын ийгилиги

Жеке адамдар үчүн **ОПТИМА24** жаңы интернет банкинг - бул, Сиздин жашооңузду абдан жайлуу кыла турган, жогорку технологиялык продукт.

Сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, төмөндөгүдөй операциялар жана мүмкүнчүлүктөр бар:

- Банк ичинде картан картка акча которуулар
- Көчүрмөлөрдү тез жана ыңгайлуу алуу
- Карттарды тосмолоо
- Жабдуучулардын көлөмдүү тизмеси, Сиз, алардын кызмат көрсөтүүлөрүнө онлайн аркылуу төлөй аласыз: коммуналдык чыгымдар, мобилдик жана телефондук байланыш, кабелдик ТВ жана башкалар.
- Заманбап достук интерфайс жана жөнөкөй навигация
- Операция жүргүзүү үчүн, абоненттик төлөмдүн жана комиссиянын жоктугу
- Шаблондорду түзүү: дайыма кайталануучу төлөмдөргө жана акча которууларга абдан тез төлөө үчүн, Сиз, бир-эки басуу менен, шаблондорду түзө аласыз жана бул операцияларды жүргүзө аласыз
- Сизде болгон бардык продуктыларды карап чыгуу (кредиттер, мөөнөттүү депозиттер, талап боюнча төлөнүүчү эсептер)



Optima24 ыңгайлуу мобилдик банкинг



Сиздерге, “Оптим Банк” Android жана IOS платформаларында өзүңүздүн мобилдик түзүлүшүңүздөн каражаттарды тез жана коопсуз башкаруу үчүн, **акысыз «Оптим24» мобилдик тиркемени** ишке киргизгендигин, кубануу менен билдиребиз.

«Оптим24» тутуму төмөндөгүлөргө мүмкүнчүлүк берет:

- Сиздин өздүк жана Карттык эсептериңиздин абалын контролдоого;
- Мобилдик жана белгиленген байланыш, интернет, коммуналдык кызматтар жана башка кызмат көрсөтүүлөргө төлөөгө;
- Карттар боюнча акча которууларды жүргүзүүгө.

«Оптим Банк» заманга жараша иштейт жана дайыма өзүнүн кардарлары жөнүндө ойлойт, анткени, өзүнүн банктык эсептерин аралыктан башкаруу тутуму – бул, реалдуу убакыт режиминде өзүнүн төлөмдөрүн контролдоонун жана жайлуу аймактан чыкпастан туруп, аларды кайсы гана жерде болбосун жүргүзүүнүн мыкты мүмкүнчүлүгү.



Optima24 интернет-банкингге кантип кошулуу керек?

Өзүңүздүн жеке өзгөчө каттоо кодуңузду алыңыз. Муну төлөм терминалы же “Оптим Банктын” кайсы гана болбосун бөлүмү аркылуу оңой эле жасаса болот.

Төлөм терминалы аркылуу кодду алуу үчүн, Сиз төмөндөгү кадамдарды жасашыңыз керек:


1-кадам: Банктык кызматтар > Optima24кө катталуу менюсуна өтүңүз;

2-кадам: Төлөм картыңызды төлөм терминалына коюп, пин-кодду киргизиңиз;

3-кадам: Андан ары тутумдун нускамсына ылайык аракет кылыңыз. Сиз каттоо процессинде көрсөткөн телефон номерге www.optima24.kg сайтында каттоону улантуу үчүн SMS – код келет.




Optima24кө кантип катталуу керек?




- Сиз, катталганды тастыктоо үчүн SMS кодду алганда, интернет-браузердеги www.optima24.kg барагына киришиңиз керек.
- "ТУТУМГА КИРҮҮ" блогундагы "Каттоо" шилтемесин басуу керек
- Нускаманы кунт коюп окуп, аларды аткаргыла жана "УЛАНТУУ" баскычын басыңыз

Optima24кө кантип катталуу керек?



Каттоо

[Сиз макулдашуунун ушул текстин алсаңыз болот](#)



**«ОПТИМА БАНК» ААКсынын «ОПТИМА24» ТУТУМУНДАГЫ КАРДАРЛАРДЫ –ЖЕКЕ ЖАКТАРДЫ БАНКТЫК АРАЛЫКТАН ТЕЙЛӨӨ КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ
 ОФЕРТА (СУНУШ) /ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
 О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ «ОПТИМА24» ОАО
 «ОПТИМА БАНК»**

<p>1. Оферта шарттары</p> <p>1.1. Ушуну менен, мындан ары “Кардар” деп аталуучу, Банктын карта кармоочусу - бантык эсептин ээси болуп эсептелген жеке жак, мындан ары “Банк” деп аталуучу Банк менен Кардар биргелешип “Тараптар” деп аталат), ушул оферта шарттарында (мындан ары – Келишим) “Оптимa Банк” ААКсы менен «Оптимa24» тутумунда кардарларды-жеке жактарды аралыктан бантык тейлөө келишимин түзүүгө ниетин билдирет.</p> <p>1.2. Ушул Келишим кардар – жеке жактар</p>	<p>1. Условия оферты</p> <p>1.1. Настоящим физическое лицо, являющееся держателем карты Банка- владельцем банковского счета, именуемый в дальнейшем «Клиент» выражает намерение заключить договор дистанционного банковского обслуживания клиентов – физических лиц в системе «Оптимa24» с ОАО «Оптимa Банк», именуемый в дальнейшем «Банк» (совместно Банк и Клиент вместе именуются «Стороны»), на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»).</p> <p>1.2. Настоящий Договор определяет</p>
--	---

Бул макулдашуу менен тааныштым жана кабыл алдым

Улантуу



- ОПТИМА24 сервисин берүү шарттарын кунт коюп окуп чыгыңыз жана аны менен макул болуңуз.
- УЛАНТУУ баскычын басыңыз.

Колдоо кызматы

Карта кармоочуларды колдоо кызматы: (312) 90-59-59

(312) 90-59-59

«Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондоруна чалуу акысыз

0-800-800-00-00

Beeline тармагынын абоненттери үчүн кыска номер:

1001 (чалуу акысыз)

MegaCom тармагынын абоненттери үчүн кыска номер:

***1001** (чалуу акысыз)

[contact-center@optimabank.kg](mailto:center@optimabank.kg)

Optima24кө кантип катталуу керек?



24 саат бою тынымсыз
байланыш
(312) 90-59-59

Каттоо

Кардардын ID-кодун көрсөтүңүз

Каттоо коду

i каттоодон кийин Сизгетөлөм терминалы же банктын бөлүнүшү аркылуу жөнөтүлгөн.

Сүрөтү менен код

Улантуу

КАТТОО формасында Сизге түздөн түз төмөндөгүлөр керек:

- «Кардардын ID коду» талаасын толтуруу (Сиздин төлөм картыңыздын алдыңкы бетинде көрсөтүлгөн алты цифра);
- Каттоонун SMS кодун киргизиңиз (SMS билдирүү Сиз көрсөткөн мобилдик оператордун номерине, каттоо үчүн коду менен OptimaBankтын колдонуучусунан келет);
- Оң жактагы сүрөт менен кодду киргизиңиз (коопсуздук үчүн кошумча текшерүү);
- Каттоону аяктоо үчүн, УЛАНТУУ баскычын басыңыз.

•КУТТУКТАЙБИЗ!

Сиз катталдыңыз!

Тутумга кирүү үчүн, өзүңүздүн маалыматтарыңызды жана сүрөт менен кодду киригиңиз

https://www.optima24.kg/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Поиск...

Online Banking - Optima B... x

Прокси-сервер не отвеч...

Optima24

24 саат бою тынымсыз байланыш
(312) 90-59-59

[Филиалдар жана бөлүмдөр](#)
[Банкоматтар](#)
[Төлөм терминалдары](#)
[Банктын продуктулары](#)

КЫР РУС EN

Тутумга кирүү [Каттоо](#)

Сиздин ID кодуңуз:

Шарттуу белги:

[Шарттуу белгини үнүтүп калдыңызбы?](#)

Кирүү

Optima Bank

**АКЧА-КАРАЖАТТАРЫН АЛЫСТАН БАШКАРУУ
КЫЗМАТТАРЫН КОЛДОНУҢУЗДАР**

COVID-19

- Эми Сиз, ОПТИМА24 онлайн-банкингин колдонгүңүз келген ар бир учурда, Сиз www.optima24.kg сайтына киресиз жана төмөндөгүлөрдү көрсөтүү менен, тутумга киресиз:
- Сиздин ID кодду (Сиздин төлөм картыңыздагы алты число)
- Сиздин шарттуу белгиңизди
- Оң жактагы сүрөт менен текшерүү кодун (коопсуздукту текшерүү үчүн)
- КИРҮҮ баскычын басыңыз

Optima24 интернет – банкинг боюнча навигация

- Колдонуучунун бардык Карттык эсептери, **“Карттар жана эсептер”** деген жерде көрсөтүлгөн
 - Сиздин кезектеги депозиттериңиз жана кредиттериңиз (эгерде алар болсо), **“Депозиттер жана кредиттер”** деген жерде көрсөтүлгөн



Саламатсызбы, [redacted]
 Сиздин акыркы визитиңиз болгон 12 март 2020
 22:09
[Тескөө](#)
[Шарттуу белгини алмаштыруу керек](#)

[Жардам](#) [Чыгуу](#)

[Карталар жана эсептер](#) [Депозиттер жана насыялар](#) [Төлөмдөр](#) [Акча которуу](#) [Табыштама](#) [Ма...](#)

Карталар

[жаңыртуу](#)

Карталык-эсеп [redacted]

VISA 4169-58x [redacted] KGS

31.10.2020 чейин жарактуу

0,00 KGS тосмолонгон

Карталык-эсеп [redacted]

Карталык-эсеп [redacted]


Менин төлөмдөрүм

[Бишкекводоканал](#)
[Бишкектепелосеть](#)
[МП «Тазалык»](#)
[ОАО «Кыргызтелеком»](#)
[ОсОО Акнет \(Интернет\)](#)
[ExNet](#)
[MegaCom](#)
[Билайн \(Россия\)](#)

- Коммуналдык кызматтарга, уюлдук же стационардык телефон байланышына жана башкаларга төлөө, **“Төлөмдөр”** деген жерде көрсөтүлгөн
- **“Акча которуулар”** деген жерден, Сиз, өзүңүздүн төлөм карттарыңыздын ортосунда акча которууларды жүргүзө аласыз, же «Оптима Банктын» башка кардарларынын карттарына акчаларды чегере аласыз.

Меню пункту: Карттар жана эсептер. Карттык эсеп боюнча көчүрмө

[Карталар жана эсептер](#) [Депозиттер жана насыялар](#) [Төлөмдөр](#) [Акча которуу](#) [Табыштама](#) [Маалымат](#)

4169- [redacted] 

31.10.2020 чейин жарактуу

[Картаны тосмолоо](#) 

[Интернет төлөмгө кошуу](#)

[СМС билдирүүнү кошуу](#)

Насыялык лимиттин суммасы: [redacted] KGS

Жалпы карыз: 0,00 KGS

Төлөмдүн минималдуу суммасы:

[redacted] KGS
0,00 KGS тосмолонгон

Көчүрмө

Баштаган мезгил  чейин  [Көчүрмөнү көрсөтүү](#) [Жума үчүн](#) [Мрунку ай үчүн](#)

Көчүрмө экспортту: [Excelге жүктөө](#) [PDFге жүктөө](#) [Басып чыгаруу](#)

Сиз ошондой эле, Оптима24 интернет –банкингдин жардамы менен төмөндөгүлөрдү аткара аласыз:

1. Карт жоголгон учурда аны тосмолоо
2. Карт боюнча өзүңүздүн транзакцияларды текшерүү. Муну жасоо үчүн, Сиз карай турган статистика мезгилин көрсөтүңүз. Бул көчүрмөнү Excel, PDF формасында экспорттоого жана басып чыгарууга болот

Меню пункту: Төлөмдөр

[Карталар жана эсептер](#) [Депозиттер жана насыялар.](#) **Төлөмдөр**

Төлөмдөр

Аталышы боюнча издөө

Издөө

[Коммунальные услуги](#) 52

[Мобильная связь](#) 3

[Фиксированная с](#)

[Штрафы ПДД/Бюджетные платежи](#) 6

[Кабельное телевидение](#) 4

[Интернет услуги](#)

[Красота и здоровье](#) 2

[Зарубежные сот](#)

[операторы](#) 24

[Образование](#) 2

[Службы такси](#) 7

[Онлайн Игры](#) 42

Коммунальные услуги



Ош-Тазалык



Ош-ТЭЦ



Ошэлектро



Кыргыз домофон сервис



БУГХ ОАО «Кыргызгаз»



ОАО «Северэлектро»,
Таласский РЭС (50, 52, 53,
54, 55)



ОсОО «КыргызгазПром», Ф-л
Жалалабатгаз



ОсОО «КыргызгазПром», Ф-л
Ошгаз



ОсОО «КыргызгазПром», Ф-л
Чүй.Кант(06)



ОсОО «КыргызгазПром», Ф-л
Чүй.Карабалта(08)



ОсОО «КыргызгазПром», Ф-л
Чүй.Сокулук(09)




ОсОО «КыргызгазПром», Ф-л
Чүй.Токмок(07)



ОАО «Северэлектро»,
Бишкекский энергобыт




Бишкектепλοςеть




БП
«Теплоснабжение»(Балыкчы)



Каракол водоканал



Бишкекводоканал



МП «Тазалык»
оплата за мусор

Сиз, түзүмдөштүрүлгөн каталогдон Сизге керектүү кызмат көрсөтүүнү табуу менен, коммуналдык кызматтарга, мобилдик жана телефондук байланышка, кабелдик ТВга, интернет дүкөндөргө жана башкаларга онлайн түрүндө төлөй аласыз.

Операция жүргүзүү үчүн абоненттик төлөм жана комиссия жок!

Меню пункту: Акча которуулар

[Карталар жана эсептер](#)

[Депозиттер жана насыялар.](#)

[Төлөмдөр](#)

[Акча которуулар](#)

[Өз эсебинен акча которуу](#)

["Оптима Банк" ичинде акча которуулар](#)

[Банк аралык акча которуулар](#)

[Которуулар](#)

"Оптима Банк" ичинде акча которуулар

["Оптима Банк – АТФ Банк" тармагынын ичинде карталарга акча которуу](#)

"Оптима Банк жана АТФ Банктын" кардарларынын карталарына акчаларды которуу. Акча которуулар төлөм картасынын номерин көрсөтүү менен жүзөгө ашырылат. Бул кызмат көрсөтүү күнү-түнү жеткиликтүү.

[Банктын Кардарларынын эсебинен акча которуулар](#)

Банктын Кардарларынын эсебинен акча которууларды жүргүзүү. Акча которуулар алуучунун банктык маалымдаректерин көрсөтүү менен жүзөгө ашырылат. Бул кызмат көрсөтүү күнү-түнү жеткиликтүү.

«Оптима Банк» ААКсынын өзүнүн карттарынын жана башка карттардын ортосунда дароо жана акысыз акча каражаттарын которуу !

Шаблондорду тууралоо

Дайыма бирдей төлөм жүргүзөсүзбү? Өзүңүздүн, жубайыңыздын, ата-энеңиздин жана балдарыңыздын телефондоруна акча саласызбы? Светке, газга жана интернетке төлөйсүзбү? Андай болсо ыңгайлуу шаблондорду түзүңүз, аларга маанилүү аталыштарды бериңиз - Сиз, телефон номерин, эсептерди же жабдуучулар менен ID контрактты көрсөтүүдө, жаңылыштык кетирүү мүмкүнчүлүгүн азайтасыз. Ошону менен кошо, ар бир төлөмдөн кийин Сиз, текшерүүчү смс-кодду киргизбейсиз. Шаблондорду дайыма өзгөртүүгө же кереги жокторду өчүрүүгө болот. *Ыңгайлуу!*

[Карталар жана эсептер](#) [Депозиттер жана насыялар](#) [Төлөмдөр](#) [Акча которуу](#) [Табыштама](#) [M](#)

Төлөм шаблондорун иретке келтирүү

<p>Интернет услуги/ОсОО Акнет (Интернет) Акнет</p>	<p>Мобильная связь/МегаCom Айбек мега</p>	<p>Менин төлөмдөрүм</p> <p>Бишкекводоканал Бишкектепелосеть МП «Тазалык» ОАО "Кыргызтелеком" ОсОО Акнет (Интернет) МегаCom Билайн (Россия)</p>
<p>Коммунальные услуги/МП «Тазалык» Тазалык Борсан</p>	<p>Коммунальные услуги/Бишкекводоканал Водоканал Борсан</p>	
<p>Коммунальные услуги/Бишкектепелосеть Бишкектепелосеть Борсан</p>	<p>Зарубежные сотовые операторы/Билайн (Россия) Билайн Россия</p>	

Смартфонго Optima24тү кантип орнотуу керек?


Смартфонуңузга **GooglePlay** (эгерде Сиздин телефонуңуз Android платформасында болсо) же **AppStore** (эгерде Сиздин телефонуңуз iOS платформасында болсо) программасын ачыңыз, издөөгө Optima24тү киргизиңиз жана «Оптимa Банк» логотиби менен программаны тандаңыз. Аны телефонуңузга орнотуңуз жана колдонуңуз!



Android үчүн алуунун түз шилтемеси
<https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.optimabank.optima24&hl=ru>



IOS үчүн алуунун түз шилтемеси
<https://itunes.apple.com/kg/app/optima24/id1021852052?mt=8>



Кандайдыр бир суроолор пайда болгондо, кардардын номерин көрсөтүү жана көйгөйдү жазуу менен, optima24@optimabank.kg дарегине кат жазыңыз—



The graphic features a dark blue background with a network of white lines and dots. In the center is the Optima24 logo, which consists of a red and black circle with a white play button symbol and three curved lines above it. To the right of the logo, the text "Optima24" is written in a bold, black, sans-serif font. Below the logo, the text "Подключайся к Оптиме24!" is written in red, followed by a circular badge containing "24/7" in red. Surrounding the central elements are various white icons: a house, a computer monitor with a cursor, a briefcase, a gift box, a smartphone with a hand icon, a shopping cart, a padlock, a ribbon award, and another house icon.



Рахмат!